

"Мбанк" ААК
2025-жылдын 31 майына карата финансылык абал жөнүндө отчет (кошкондо)

	Отчёттук мезгил Май 2025 ж. миң сом	Мурунку мезгил Май 2024 ж. миң сом	Отчёттук мезгил Декабрь 2024 ж. миң сом
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана акча эквиваленттери	14 743 977	13 455 441	16 295 689
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп	10 541 599	7 550 585	13 969 513
Коммерциялык банктардагы "Ностро" эсептери	12 507 811	4 452 397	2 187 386
Акча рыногунун жалпы активдери	37 793 387	25 458 423	32 452 589
Амортизацияланган нарк боюнча бааланган инвестициялык баалуу кагаздар	3 554 606	5 212 531	3 491 362
Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги каражаттар	7 498 910	13 721 779	9 167 193
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген насыялар	240 939	352 944	332 646
<i>Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары</i>	-	(129)	-
Банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге жалпы насыялар	240 939	352 814	332 646
Кардарларга берилген насыялар	63 299 397	21 719 386	44 610 717
<i>Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары</i>	(2 851 017)	(1 286 769)	(2 031 708)
Кардарларга насыялардын жыйынтыгы	60 448 381	20 432 617	42 579 009
Жалпы таза насыялар	60 689 320	20 785 431	42 911 655
Ислам каржылоо принциптерине ылайык кардарларга берилүүчү каражаттар	4 042 372	1 025 303	2 534 327
<i>Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары</i>	(148 848)	(197 002)	(160 897)
Каржылоонун ислам принциптери боюнча кардарларга берилген каражаттардын таза наркы	3 893 524	828 301	2 373 430
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык активдер	265 336	-	546 262
РЕПО макулдашуусу боюнча операциялар	-	-	-
Негизги каражаттар	3 040 940	2 171 539	3 066 610
ИПК боюнча негизги каражаттар	15 595	-	-
Материалдык эмес активдер	858 518	546 654	718 900
ИПК боюнча материалдык эмес активдер	-	-	-
Пайдалануу укугу формасындагы активдер	184 647	154 479	100 725
ИПК боюнча пайдалануу укугу формасындагы активдер	10 921	-	-
Кийинкиге калтырылган салык активдери	-	-	-
Башка активдер	6 821 437	8 486 956	4 786 049
ИПК боюнча башка активдер	54 514	36 830	44 375
Жалпы активдер	124 681 656	77 402 922	99 659 150
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕ			
Кардар каражаттары	95 641 873	55 685 713	74 397 859
Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	558 864	297 182	761 309
ИПК боюнча банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	953	-	2 789
ИПК боюнча тартылган кардарлардын каражаттары	1 451 128	579 230	943 587
Башка зайымдык каражаттар	962 277	1 076 409	1 058 648
Учурдагы киреше салыгы боюнча милдеттенме	249 431	114 696	182 977
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	48 482	12 120	48 482
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	-	-	20 021
Кайтарым РЕПО-макулдашуусу боюнча операциялар	-	-	-
Ижара милдеттенмелери	196 038	156 855	104 394
Башка милдеттенмелер	7 673 439	7 491 183	6 930 168
ИПК боюнча башка милдеттенмелер	39 042	837 762	14 111
Милдеттенмелердин жыйынтыгы	106 821 528	66 251 150	84 464 345
КАПИТАЛ			
Уставдык капитал	8 700 875	8 700 875	8 700 875
Кошумча төлөнгөн капитал	-	-	-
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	9 159 253	2 450 898	6 493 930
Капиталдын жыйынтыгы	17 860 128	11 151 773	15 194 805
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА КАПИТАЛДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ	124 681 656	77 402 922	99 659 150

Башкарманын төрагасы

Ишенбаев М.Б.

Башкы бухгалтердин орун басары

Шеркулова А.Т.

"Мбанк" ААК

**2025-жылдын 31 майына карата кирешелер, чыгашалар жана жалпы кирешелер тууралуу
отчёт**

	Отчет мезгили Май 2025 ж. миң сом	Мурунку мезгил Май 2024 ж. миң сом
Эффективдуу пайыздык ченди колдонуу менен эсептелген пайыздык киреше	5 109 875	2 349 632
РЕПО бүтүмдөрү боюнча пайыздык келишим	-	1 646
Пайыздык чыгашалар	(1 472 464)	(560 412)
Пайыздык активдердин наркынын төмөндөшүнө резервдерди түзгөнгө чейинки пайыздар эсептелген таза пайыздык киреше	3 637 411	1 790 867
Пайыздар чегерилген активдердин наркынын төмөндөшүнө пайыздар чегерилген резервди түзүү	(816 914)	(282 228)
ПАЙЫЗДЫК НАКТА КИРЕШЕ	2 820 497	1 508 638
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кире	247 824	94 738
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чыга	-	-
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча нарксыздануу үчүн резервди түзгөнгө чейин накта киреше/чыгаша	247 824	94 738
ИПК боюнча берилген каражаттар боюнча нарксыздануу үчүн резерв түзүү	12 104	(74 469)
ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КАРЖЫЛОО БОЮНЧА ТҮШКӨН НАКТА КИРЕШЕ/ЧЫГАША	259 928	20 269
Комиссиялык кирешелер	2 599 520	1 589 508
ИПК боюнча комиссиялык кирешелер	25 895	9 583
Комиссиялык чыгашалар	(1 816 948)	(1 671 603)
ИПК боюнча комиссиялык чыгашалар	(189)	-
Киреше же чыгашанын калыс баа менен бааланган каржы шаймандары боюнча накта киреше	(48 859)	(9 318)
Чет өлкөлүк валюталардын операциялары боюнча түшкөн накта киреше	2 361 724	3 209 088
ИПК нун чет өлкөлүк валюталар боюнча опреациялардан түшкөн накта киреше	11 354	17 906
Башка кирешелер	3 589	4 502
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА ТҮШКӨН КИРЕШЕЛЕР	3 136 087	3 149 666
Операция боюнча кеткен чыгашалар	(3 051 997)	(2 049 565)
ИПК ылайык операция боюнча кеткен чыгашалар	(33 229)	-
Активдердин жана шарттуу милдеттенмелердин наркынын төмөндөшүнөн түзүлгөн резерв	(45 917)	23 928
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР	(3 131 143)	(2 025 638)
Кирешеге салынган салыкка чейинки киреше	3 085 368	2 652 936
Кирешеге салынган салыкка чейинки чыгашалар	(308 800)	(247 000)
Накта киреше	2 776 568	2 405 936
Жалпы кирешелердин жыйындысы	2 776 568	2 405 936
Бир акциядан түшкөн киреше	1,595568	2,357396

Башкарманын төрагасы

Ишенбаев М.Б.

Башкы бухгалтердин орун басары

Шеркулова А.Т.

**2025-жылдын 1-июнуна карата
экономикалык стандарттардын сакталышы
жөнүндө маалымат
"КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы" ААКсы**

Экономикалык стандарттардын аталышы жана банктын кошумча капиталдык резервдерин колдоо («капитал буфери» көрсөткүчү)	Белгиленген стандарттык маани	Нормативдин чыныгы мааниси
Банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% ашык эмес	4,0%
Банк менен байланышкан бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15% ашык эмес	0,0%
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% ашык эмес	0,9%
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K 1.4)	15% ашык эмес	0,0%
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	14% кем эмес	19,0%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.2)	9.5% кем эмес	16,8%
Биринчи деңгээлдеги негизги капитал K2.3	8% кем эмес	16,8%
Лeverаж (K2.4)	6% кем эмес	11,2%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (3.1)	45% кем эмес	55,2%
Узун ачык валюта позицияларынын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.2)	20% ашык эмес	0,6%
Кыска ачык валюта позицияларынын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.3)	20% ашык эмес	1,4%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	20% кем эмес	21,3%

Исполнитель Исмаилова Б.Т.. подпись : _____